



Доц.Др.
Салтанат Мамбаева
Гуманитардык факультет
Синхрон-котормочулук бөлүмү
saltanat.mambaeva@manas.edu.kg

Билими

1	Магистр	1982 - 1987	Англис тил кафедрасы, КМУ
---	---------	-------------	---------------------------

Тил билүү деңгээли

#	Тил	Угуп түшүнүү	Окуп түшүнүү	Өз ара сүйлөшүү	Оозеки түшүндүрүү	Жазуу
1	Кыргызча	C1	C1	C1	C1	A2
2	Англисче	C2	C2	C2	C2	C2
3	Орусча	C2	C2	C2	C2	C2
4	Түркчө	B1	B1	A2	A2	A1

A1: Beginner **A2:** Elementary **B1:** Pre-Intermediate **B2:** Intermediate **C1:** Upper-Intermediate **C2:** Advanced

Илимий багыттары

Лингвистика, Адабият, Филология, Филология (англис тили), Жалпы билим берүү, Кыргыз адабияты, Манас таануу, Азыркы кыргыз тили, Англис лингвистикасы, Англис тили, Англис тили жана адабияты, Англисче

Илимий даражалары

1	Др.	1997	РОман Герман филология, К. Карасаев атындагы БГУ
2	Доц.Др.	2009	Синхрон- котормо бөлүмү, КТУ Манас

Берген сабактары

TKI-203 Англис тилинин лексикологиясы

TKI-205 Англис тилинин стилистикасы

TKI-311 Өлкө таануу

LEE-800 Магистрдик диссертация
MTR-801 Илимий изилдөө практикасы
IDE-500 Магистрдик диссертация
TKI-409 Риторика
TKI-310 Дүйнөлүк адабият
MTR-506 Салыштырма стилистика
MTR-500 Магистрдик диссертация
TKI-208 Маданияттар аралык байланыштын негиздери
TKI-451 Дипломдук иш i
TKI-452 Дипломдук иш ii
TKI-467 Стилистика
SBE-800 Магистрдик диссертация
TKI-463 Жазуу түрүндө котормонун практикасы iv (адабий текст)
TKI-464 Жазуу түрүндөгү которм.практ. v (техникалык тексттер)
STJ-404 Квалификация алуу алдындагы практика
TKI-461 Англис тилинин практикалык курсу vii
TKI-462 Англис тилинин практикалык курсу viii
BTZ-452 Дипломдук иш ii
MTR-510 Илим изилдөө практикасы
TKI-162 Англис тилинин тарыхы
TKI-266 Котормо теориясы
TKI-267 Англис тили iii (лексикология)
STJ-302 Өндүрүштүк практика
TKI-372 Англис тилинин практикалык курсу vi
TKI-386 Өлкө таануу
TKI-443 Жазуу түрүндө котормонун практикасы v (техникалык текст)
TKI-361 Стилистика
BTZ-451 Дипломдук иш i
TKI-395 Маданияттар аралык байланыштын негиздери
TKI-157 Тил илимине киришүү
STJ-202 Окуу практикасы
TKI-262 Англис тилинин практикалык курсу iv
TKI-261 Англис тилинин практикалык курсу iii

TKI-351 Жалпы тил илими
TKI-366 Өлкө таануу
MTR-518 Котормо ыкмалары жана практикуму
YÖD-102 Курстук иш i
TKI-242 Англис тилинин практикалык курсу iv
TKI-243 Англис тилинин практикалык курсу iii
TKI-246 Маданият аралык байланыштын негиздери
TKI-251 Англис тили iii (лексикология)
MTR-511 Педагогикалык практика
MTR-530 Магистрдик диссертация
TKI-229 Англис тили ii (лексикология)
TKI-436 Коом жана маданият
TKI-147 Тил илимине киришүү
TKI-253 Котормо теориясы
TKI-123 Тил илими
TKI-228 Маданияттар аралык коммуникация
TKI-335 Стилистика жана кеп маданияты (крг.т.ңанг.т.)
TKI-336 Өлкө таануу жана анын тарыхы
TKI-421 Азыркы англис адабияты
MTR-544 Салыштырма тил илиминин тарыхы
MTR-546 Салыштырма стилистика
YÖD-301 Синхрон которуунун практикалык курсу (курстук иш)
YÖD-302 Которуу ыкмалары жана практикасы (курстук иш)
TKI-330 Синхрон которуунун практикалык курсу ii
TKI-309 Кеп маданияты
YÖD-202 (курстук иш)
TKI-126 Котормо таанууга кириш
TKI-225 Тил философиясы
TKI-312 Англис адабияты 19-20 к.
TKI-451 Дипломдук иш i
TKI-452 Дипломдук иш ii
TKI-326 Дүйнөлүк адабияттын тарыхы i
TKI-109 Котормо теориясына киришүү

TKI-209 Коом жана маданият

TKI-210 Стилистика

TKI-214 Функционалдык стилистика

TKI-314 Компьютердик лингвистика

TKI-213 Өлкө таануу (география жана тарых)

TKI-303 Текст анализдөө v

TKI-304 Текст анализдөө vi

TTI-213 Өлкө таануу (география жана тарых)

TTI-209 Коом жана маданият

TTI-309 Кеп маданияты

TKI-208 Текст анализдөө iv

TKI-311 Риторика жана чечендик өнөр

TTI-109 Котормо теориясына киришүү

TTI-311 Риторика жана чечендик өнөр

TKI-301 Синхрон котормо теориясы жана практикасы i

TKI-310 Жалпы тил илими

MKI-451 Дипломдук иш i

MKI-452 Дипломдук иш ii

MKT-452 Дипломдук иш ii

MKI-214 Риторика

MTI-452 Дипломдук иш ii

TKI-102 Котормо методдору жана практикасы

MKT-451 Дипломдук иш i

MKI-315 Стилистика

MTI-315 Стилистика

MKI-215 Коом жана маданият

MKT-111 Котормо теориясынын негиздери i

MKI-111 Котормо методдору i

MKI-110 Котормо методдору ii

MTR-111 Котормо методдору i

MKI-316 Роман талдоо

MTI-215 Коом жана маданият

MTI-316 Роман талдоо

MTI-451 Дипломдук иш i
MTR-216 Риторика
MKT-216 Риторика
MKI-208 Оозеки которуу ii
MTI-304 Синхрондук котормо практикасы ii
MTI-214 Риторика
MKT-217 Коом жана маданият
MTI-303 Синхрондук котормо практикасы i
MKI-207 Оозеки которуу i
ING-203 Англис тили iii
ISL-331 Кесиптик англис тили

Административдик кызматтары

#	Кызматы	Бөлүм	Башталышы	Бүтүшү
1	Бөлүм башчысы	Синхрон-котормочулук бөлүмү	09.01.2023	-

Жетекчилик кылган диссертация темалары

1	Магистр Шухеда ренгин Өзтүрк 2024 TUZAK KELİMELERİN ÇEVİRİSİNDE DİLBİLİMSEL VE ÜSLUBBİLİMSEL ÖZELLİKLER
2	Магистр Айкел Таштанбаева 2020 K. AKMATOVUN ARHAT ROMANININ KIRG-DAN İNG-YE ÇEVİRİSİNDE DİLBİLİMSEL VE STİ

Башка журналдарда басылган макалалары

1. [S.MAMBAYEVA](#). (2022). Identifying Kyrgyz Cultural Stereotypes and Prejudices. Borneo International Journal, Vol. 5 (2) 2022;(Vol. 5 (2)), 30-38. www.majmuah.com.
2. [S.MAMBAYEVA](#). (2022). Короткие рассказы Элис Манро как отражение культуры Канады. Кыргыз тили жан адабияты, 40(40), 52-56. www.bhu.kg.
3. [С.Мамбаева](#). (2021). Малый эпос Эр Тоштюк и особенности его перевода. ОБЩЕСТВО, ЯЗЫК И КУЛЬТУРА XXI ВЕКА, выпуск 20(20), 219-228.
4. [С.Мамбаева](#), А.ЖЖазгуль. (2021). Биография и творчество Доррис Лессинг. Вестник Иссык -кульского университета, 49(49), 169-170.
5. [С.Мамбаева](#), А.ЖЖазгуль. (2021). ОТНОШЕНИЕ К РАСИЗМУ В РОМАНЕ ДОРРИС ЛЕССИНГ "ТРАВА ПОЕТ". Вестник Иссык -кульского университета, 49(49), 170-175.
6. [M.KOSOBЕКOV](#), [S.MAMBAYEVA](#), [K.ÇEKİROV](#). (2018). Особенности подготовки докторантов (PhD) на базе Кыргызско-турецкого университета «Манас».

Международный журнал экспериментального образования. – № 7, 2018., (7), 18-23.
https://elibrary.ru/download/elibrary_35620024_39816567.pdf.

Китептери

1. [С.Мамбаева](#). Эр Тоштук. Мега Формат. <http://www.ertoshtuk.com>.